

Тери ооруларынын кәэ бири сары чакалайдан, жалаяк исиркегинен же сөөлдөн улам пайда болуп, теринин өзүнө гана зыян келтириет. Ал эми башкалары кызылча, пеллагра (көтөрөм) сыйктуу оорулардын белгиси катары пайда болуп, дененин бардык жерин жабыркатат. Теридеги жарапардын белгилүү бир түрлөрү кургак учук, котон жара же макоопес сыйктуу коркунучтуу оорулардын белгилери болушу мүмкүн.

Бул бөлүмдө айыл жеринде көп кездешүүчү тери оорулары жөнүндө гана айтылат. Бирок турмушта тери ооруларынын жүздөгөн түрлөрү кездешет. Алардын ичинде биринен-бирин айырмалоо кыйын болгон оорулар да бар. Андыхтан алардын пайда болуу себептери жана аларды өзгөчө дарылоо жолдору да ар түрдүү болушу мүмкүн.

**Эгерде тери оорусу коркунучтуу болуп, дарылоого карабай күчөй берсө, анда медициналык жардамга кайрылыңыз.**

## ТЕРИ ООРУЛАРЫН ДАРЫЛООНУН ЖАЛПЫ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Тери ооруларынын көпчүлүгү өзгөчө дарылоону талап кылганы менен, көп учурда аларга төмөнкүдөй жалпы чаралар (эрежелер) да жардам берет:


### 1-ЭРЕЖЕ

Эгерде теринин жабыркаган жери **ысыса**, оорутса же ириндесе, аны **жылуулук** менен дарылаңыз. Жабыркаган териге ысык сууга нымдалган чүпүрөктү (**ысык компресс**) басыңыз.



### 2-ЭРЕЖЕ

Эгерде теринин жабыркаган жери кычыштырса, ачыштырып оорутса же мөлтүр (тунук) суюктук бөлүп чыгарса, аны **муздак нерсө** менен дарылаңыз. Жабыркаган териге мелүүн сууга нымдалган чүпүрөктү (**муздак компресс**) басыңыз.



## 15-бөлүм


### **1-ЭРЕЖЕ** (кеңири токтолуу)

Эгерде териде төмөнкүдөй коркунучтуу инфекциянын белгилери байкалса:

- сөзгенүү (жабыркаган жердин айланасынын кызарышы же каарышы)
- шишүү
- ооруу
- ысуу (от болуп күйүү)
- ириңдөө

анда төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

- ◆ жабыркаган жерди кыймылдатпай кармап, өйдө көтөрүңүз (дененин башка бөлүктөрүнөн бийигирээк кылыш)
- ◆ ысык сууга нымдалган чүпүрөкту жабыркаган жерге басыңыз
- ◆ эгерде инфекция коркунучтуу болсо же жабыркаган адам ысытмаласа, анда пенициллин, эритромицин антибиотиктерин же сульфаниламид дарысын бериниз.



Ошондой эле, териде өтө коркунучтуу белгилер да байкалышы мүмкүн.  
Аларга төмөнкүлөр кирет:

- лимфа бездеринин чочуусу
- жабыркаган териде кызыл же кара сыйыктардын же жагымсыз жыттын пайда болушу

Эгерде буларды дарылап, бирок айыктыра албасаңыз, анда антибиотик берип, тезинен медициналык жардамга кайрылыңыз.


### **2-ЭРЕЖЕ** (кеңири токтолуу)

Эгерде жабыркаган тери  
ыйлаакчаларды, күйүктү же ириңдүү  
карттарды пайда кылыш,  
кычыштырса, суюктук бөлүп чыгарса же  
катуу оорутса, анда төмөнкүлөрдү  
аткарыңыз:

◆ ак сирке суу (уксус) кошулган мелүүн  
сууга чүпүрөкту малып, жабыркаган  
жерге басыңыз (1 литр таза же кайнак  
сууга 2 чоң кашык сирке суу кошосуз)


◆ эгерде жабыркаган жер жакшы болуп  
баратса (суюктуктун бөлүнүп чыгышы  
токтосо жана жаңы, жука тери пайда  
болсо), үстүнө сууга чыланган талк  
минералынан бир аз сәэп коюңуз (суунун  
бир бөлүгүнө талк минералынын бир  
бөлүгүн кошуп, арапаштырасыз).

◆ дарылай баштагандан кийин жаңы  
тери калыңдаса же түлөй баштаса, бир аз  
өсүмдүк майы менен сүртүп коюңуз.  
Бул терининин жумшарышына жардам  
берет.




**3- ЭРЕЖЕ**


Эгерде теринин жабыркаган жери дененин күн нуру көп тийген бөлүгүндө жайгашса, анда ал жерди күндөн коргоп жүрүш керек.

**4-ЭРЕЖЕ**


Эгерде теринин жабыркаган көп жерлерин кийим жаап калса, анда чечинип, жабыркаган жерлерди күнгө кактап туруш керек (күнүнө 2-3 жолу, 10-20 мүнөттөн).

**ЫСЫК ЧҮПҮРӨК МЕНЕН БАСУУНУН (КОМПРЕСС КОЮУНУН) ЭРЕЖЕЛЕРИ:**


1. Адегенде сууну кайнатып, андан соң колду күйгүзбөй турғандай кылып муздатып алыңыз.




2. Жабыркаган жердин көлөмүнөн бир аз чоңураак кылып таза чүпүрөк даярдап, аны ысык сууга малып, жакшылап сыйып, ашыкча сууларын чыгарып салыңыз.




3. Чүпүрөк менен жабыркаган жерди жабыңыз.




4. Чүпүрөктүн үстүнө гүл ороочу жука, таза пластикти же целлофанды төшөңгүз.



5. Эми жылуу кармаш үчүн баарын сүлгү (чачык) мөнөн ороп чыгыңыз.



6. Жабыркаган жерди бийигирээк абалда кармаңыз.



7. Эгерде чүпүрөк муздай баштаса, аны ысык сууга малып, баарын башынан кайталап чыгыңыз.

## ТЕРИ ООРУЛАРЫ (айырмалап билүүнүн жол-жоболору)

ЭГЕРДЕ ТЕРИГЕ ТӨМӨНКҮЛӨР ЧЫКСА:	ТЕРИДЕ ТӨМӨНКҮДӨЙ БЕЛГИЛЕР ПАЙДА БОЛСО:	АНДА СИЗ БУЛАРГА КАБЫЛЫШЫНЫЗ МУМКҮН:	Төмөнкүлөр беттерди караныз
	Адегенде манжалардын ортосуна, андан кийин алаканга же белге кычыштырган, кичинекей томпоктор же жараптар чыкса.		котур <b>199</b>
безеткиге окшогон майда жаралар	Көбүнчө чымын-чиркей чаккан жерди тұрмал ийгенден кийин ириңдеген же сезгенген жараптар же безетки чыкса. Лимфа бездеринин чоочуусуна да алып келиши мүмкүн.		бактериялар пайда қылган инфекция <b>201</b>
	Жалтыраган, сары карттары бар тектар чачырап чыкса.		тери ириң жарасы (имптиго, бактериялық инфекция) <b>202</b>
	Жаш адамдардын бетине, кәзде көкүрөгүнө жана арқа-белине көбүнчө учу ириң сымал безетки чыкса.		безетки, бойдок, кара ысык <b>211</b>
	Эгерде жыныс мүчөлөрүнө жара чығып, ал:	1) кычыштырбаса же оорубаса, 	котон жара, венерикалық лимфогранулема <b>237</b>
		2) ооруса же ириңдесе	жуумшак шанкр <b>238</b>
			<b>403</b>

чоң, ачык жара же тери жарасы	Веналары көңейген кезде (варикоз) улгайған адамдардын кызыл ашыгына же кызыл ашыктын жаңына чоң, өнөкөткө айланған (айыклас), тегереги кызғылт көгүш түстөгү так чыкса.		кан айлануунун начарлашынан улам пайда болгон жаралар кант оорусу (диабет) болушу мүмкүн <b>213</b>
	Төшөктөн тұра албаган, етө катуу ооруган адамдардын мундарына жана сөөктөрүнүн үстүнө жаралар чыкса.		эт оюлуу <b>127</b>
	Кол-бутка жансыз жаралар чыкса. (Аларды ийне менен сайса да ооруганы сезилбейт).		макоопес (проказа) <b>214</b>
	Бетке же дөненин каалаган жерине айыклас томпоктор менен жаралар чыкса.		лейшманиоз <b>191</b>
			<b>406</b>




тери астындағы дөмпектөр (шишиктер)	Ооруткан, ысык, кәзде жарылуучу шишик пайда болсо.		ириңкөлкүл (абсцесс) же чыйкан <b>202</b>
	Эмчектеги баласы бар аялдын эмчегинде ысык, ооруткан дөмпөк пайда болсо.		эмчек чочуу (мастит, бактериялық инфекция) <b>278</b>
	Шишигени токтобой, кайра күчей берген дөмпек чыкса (көбүнчө башталышында оорутпайт).		залалдуу шишик (рак) (ошондой эле лимфа бездерин караныз) <b>279</b>
			<b>88</b>

## Айырмалап билүүнүн жол-жоболору

ЭГЕРДЕ ТЕРИГЕ ТӨМӨНКҮЛӨР ЧЫКСА:	ТЕРИДЕ ТӨМӨНКҮДӨЙ БЕЛГИЛЕР ПАЙДА БОЛСО:	АНДА СИЗ БУЛАРГА КАБЫЛЫШЫНЫЗ МУМКҮН:	Төмөнкүлөрдөн караныз
шишигөн лимфа бездери	Моюндун бир жак капиталына дайыма жарылып, тырык калтыра берген бэздер чыкса.		эн оору (кургак учуктун бир түрү) <b>212</b>
	Чапка (жука чурайга) дайыма жарылып, тырык калтыра берген бэздер чыкса.		жыныстык лимфогранулема жумшак шанкр <b>238</b> <b>403</b>


<p>коң төмгил тактар (түстүү тактар)</p> <p>күнçурт кара</p>	Кош бойлуу аялдын бет-маңдайына жана чекесине күнçурт кара тактар чыкса.		кош бойлуунун сепкили	<b>207</b>
	Кол-бутта, моюнда же бетте күнгө күйгөн сыйктуу, кабырчыктуу, жарылган тактар пайда болсо.	 	пеллагра (котөрөмдүн бир түрү)	<b>208</b> <b>209</b>
	Адөгөндө майда болуп чыгып, бара-бара чоцойдо берген, ооруткан, теридеги же ооздогу күнçурт кара тактар		саркома (КИВ/ЖИКС вирусунуң байланышкан запалду шишик оорусу)	<b>399-</b> <b>401</b>
	Буттары шишип кеткен балдардын терисине кара кочкүл түстөгү тактар же түлөгөн жаралар чыкса.		көтөрөм (начар тамактануу)	<b>208</b> <b>209</b>
<p>ак</p>	Бетке же дөненин башка бир жерине төгерек, кызыктай түзүлүштөгү тактар чыкса (айрыкча, балдарда).		түркүн түстүү чакалай (кызыктык инфекциясы)	<b>206</b>
	Териге:	 <p>1) кызгылт же көгүш түстөгү ысыктар (бойдок) менен башталган</p>	пинта (инфекция, бутта болборт)	<b>207</b>
		<p>2) же эч кандай башка бөлгилери жок</p>	ала (өң-түстүн жоголушу)	<b>207</b>
	ак тактар чыкса (айрыкча, кол-бутка же эринге чыкса)			
<p>kyzgylt</p>	Жаш балдардын бет-маңдайына же чыканагы менен тизесинин артына ыйлаактантанган, кызгылт түстөгү тактар чыкса.		күнч (саргарт, көз жара, экзема)	<b>216</b>
	Териге кызгылт түстөгү, ысык, ооруткан жана бат жайылган тактар чыкса.		тилме (целлюлит же өтө коркунчутуу бактериялык инфекциялар)	<b>212</b>
	Ымыркайдын буттарынын ортосунда кызарган жерлер пайда болсо.		жалајак исиркеги (ысыктан же заарадан болгон)	<b>215</b>
	Теринин бүгүлгөн жерлерине эттүү, кызил тактар чыкса (сүттүү быштактай ағы бар).		монилиаз (ачытма инфекция)	<b>242</b>
kyzgylt же боз	Териге (айрыкча чыканак менен тизеге) кызгылт же боз түстөгү, күмүш кабырчыктуу, бир аз шишигөн тактар чыкса; алар өнөкөткө айланса (көп убакыт бою кайталана берсе).		карттанма чакалай (же кәэде кургак учук)	<b>216</b> <b>212</b>

## Айырмалап билүүнүн жол-жоболору

ЭГЕРДЕ ТЕРИГЕ ТӨМӨНКҮЛӨР ЧЫКСА:	ТЕРИДЕ ТӨМӨНКҮДӨЙ БЕЛГИЛЕР ПАЙДА БОЛСО:	АНДА СИЗ БУЛАРГА КАБЫЛЫШЫЗ МУМКҮН:	ТӨМӨНКҮ БЕТТЕРДИ КАРАНЫ:
сөөлдөр	Анча чоң эмес, кадимки сөөлдөр чыкса.		демейдеги сөөлдөр (вирус инфекциясы) <b>210</b>
	Көтөн тешиктин айланасына же эркектин көртмеги менен аялдын кынына сөөлгө окшогон өсүндүлөр чыкса.		жыныс мүчөлөрүндөгү сөөлдөр <b>402</b>
	Көбүнчө кол менен бутка чоң (1см.ден чоң) сөөлдөр чыкса.		тери кургак учугунун бир түрү <b>212</b>
	Чоңой берген же жайыла берген майда, төгерек тактар чыкса (кычыштырыши мүмкүн).		сары чакалай (кычыткы инфекциясы) <b>205</b>
төгерек тактар (көбүнчө ортосу таза бирок төгереги кызырып жана көтөрүлүп турган тактар)	Чекелери калын, чоң, төгерек (кычышпаган, оорубаган) тактар чыкса .		ашынган котон жара <b>237</b>
	Ортосу жансыз болуп калган, чоң, төгерек тактар чыкса (аларга ийне сайса да сезилбейт).		Макоопес <b>191</b>
	Чекеге, моюнга же мурунга кээде ортосунда анча чоң эмес чүнкүру бар майда, төгерек тактар чыкса.		тери залалдуу шишиги (рагы) <b>211</b>
	Катуу кычыштырган бүдүрлөр, түстүү тактар чыкса же томпоктор пайда болсо (тез пайда болуп, кайра төз жоголуп кетиши мүмкүн).		аллергиялык реакция <b>203</b>
	Катуу кычыштырган жана суюктук (жыбылыхып аккан) бөлүп чыгарған томпок ыйлаакчалар пайда болсо.		уулу чырмооктон же сумахадан болгон дерматит <b>204</b>
ыйлаакчалар	Бүткүл денеге майда ыйлаакчалар чыкса; адамды бир аз ысытмалатса.		суу чечек <b>311</b>
	Дененин бир гана жерине ооруткан ыйлаакчалары бар түстүү тактар чыкса (көбүнчө узун тилим же тал түрүнде болот).		чырмалма чакалай <b>204</b>
	Жайылып чыккан чөнтөкчөлөр (аба чүнкүрлөр) жана ыйлаакчалары бар, боз же кара түстөгү, жагымсыз жыттанган жерлер пайда болсо.		желкабыс (газ гангрени, өтө коркунчутуу бактериялык инфекция) <b>213</b>
	Катуу ооруган балдардын бүткүл денесине бүдүрлөр чыкса.		кызылча <b>311</b>
Бүткүл денеге чыккан майда, кызгылт тактар же бүдүрлөр; адам ысытмалайт.	Ысытмалагандан бир нече күн өткөндөн кийин денеге майда, кызгылт тактар чыкса; адам өтө катуу ооруса.		ич келте <b>188</b>

## КОТУР

Котур айрыкча, жаш балдарда көп кездешет. Ал аябай кычыштырган кичинекей томпокторду пайда кылып, дененин бардык жерине чыгышы мүмкүн. Бирок котур дененин айрыкча, төмөнкү жерлеринде көп кездешет:



Котурду кичинекей кенеге же тропик кенесине оқшогон майда жаңыбарлар пайда кылат. Алар теринин астына кирип, жол салып алышат. Котур жабыркаган териге кол тийгизүүдөн, кийим же төшөк аркылуу жугат. Кычышкан жерди тырмаганда инфекция кирип, ал ириндерген жарага, кээде лимфа бездеринин чочуусуна же ысытмага алып келиши мүмкүн.

### Дарылоо:

- ◆ Эгерде үйдө котур менен жабыркаган бирөө болсо, анда үй-бүлөнүн бардык мүчөлөрү дарыланууга тийиш.
- ◆ Жеке тазалыкты сактоо өтө маанилүү. Күн сайын кийимдерди алмаштырып, жуунуп туруу керек.
- ◆ Инфекция денеге кирип, жайылып кетпеш үчүн тырмактарды өтө кыска кылып алуу керек.
- ◆ Бардык кийимдерди жана жамынган төшөктөрдү жууш керек. Аларды кайнатып, күнгө жайып койсо андан да жакшы болот.
- ◆ Линданды (бензол гексохлорид гаммасы, 373-б) жана **вазелиндин** (мунай майы, 371-бет) пайдаланып, денеге сүртүүчү төмөнкүдей бет май даярдан алууга болот. Линдандын көптөгөн өлкөлөрдө малды дезинфекциялоочу эритинди катары сатылат. (Ошондой эле, бензил бензоат эритиндиндин да колдонсо болот)

Дененецидин бардык жерин самындан, ысык суу менен абдан жакшылап жуунуз.

**Вазелиндин** (же денеге сүртүүчү башка майдын) 15 бөлүгүн ысытып, линдандын 1 бөлүгү менен жакшылап аралаштырып, даяр болгон майды дененин бардык жерине (котур жуга элек беттен башка жерине) сүртүп чыгыңыз. Ушул бойдан 1 күн откүчө тийбей, 1 күн откөндөн кийин жакшылап жуунунуз. Май менен дарылоо буткөндөн кийин таза кийип, таза тошкө жатыңыз. Бир жумадан кийин кайрадан дарылоону баштаңыз.

- ◆ Мындаидарылоону башкача жол менен жүргүзсө да болот (майдын ордунда): ал үчүн жартысынан кесилген лимонго линдандын 4 тамчысын тамызып, 5 мүнөткө чейин тийбениз; андан соң лимон менен дененецидин бардык жерлерин (өзгөчө, катуу жабыркаган, бирок беттен башка жерлерди) сүртүп чыгыңыз.



**Эске алыңыз:** Линданды сатыктан май же эритинди түрүндө (**Квел, Гамексан**, 373-б.) алууга болот, бирок алар өтө кымбат турат.

**САК БОЛУҢЗ:** Эгерде линданды өтө көп колдоно берсе, ал уулантып жибериши мүмкүн. Ошондуктан аны жумасына бир гана жолу пайдаланып, андан соң дароо жакшылап жуунуп алыш керек. Линданды 1 жашка чыга элек балдар үчүн колдонууга болбойт. Линданды менен дарылоонун кээ бир коопсуз жактары жөнүндө кийинки бетти караңыз.

## 15-бөлүм

♦ Денеге сүртүүчү майдын (же башка майдын) күкүрт күлмайдасы менен аралашмасы – күкүрттүн 1 бөлүгүн майдын 10 бөлүгү менен аралаштырып, алынган майды дененин бардык жерине сүртүш керек (күнүнө 3 маал, 3 күн катары менен).

♦ Бензоат бензил суюктугу (373-бетти караңыз).

♦ Кротамитион (*Eurax*, 373-б.).

## **БИТ**

Биттин 3 туру болот: баштагы бит, дөнедеги бит жана дөненин түктүү жерлеринде көздешүүчү чаттагы бит (же «краб»). Биттер дөненин кычыштырып, кээде тери инфекцияларына жана лимфа бездеринин чоочусуна алып келет. Биттен арылуу учун жеке тазалыкка катуу көнүл буруш керек. Жамынган төшөктөр менен кийген кийимдерди тез-тез жууп, күнгө жайып коюш керек. Адам өзү да тез-тез жуунуп (айрыкча, чачын жууп) туршу керек. Балдардын чачтарын текшерип, эгерде бити бар болсо, дароо дарылаган оң. Бити бар баланы башка балдар менен биргэ жаткырууга болбайт.



### **Дарылоо:**

**Баштагы жана чаттагы биттерден арылуу учун:** Эгерде чачыңызды дайыма самын же суюк самын (шампунь) менен 10 мүнөтчө, жакшылап жууп турсаңыз, жогорудагы биттерден көп учурларда дары колдонбай эле арылууга болот. Чачыңызды жакшылап чайкап, майда тиштүү тарак менен кылдат тараганыңыз жакши. Мындай иш-чараны күндө кайталап, 10 күнгө чейин аткарыңыз.

♦ Эгерде зарыл болуп калса, линдандан (373-б.) суюк самын жасап алсаңыз да болот. Ал учун самын болгон суунун 10 бөлүгүн линданын 1 бөлүгүн кошуп, аралаштырыңыз. Даир болгон суюк самын менен чачыңызды этияттап жууңуз (абайлаңыз, линдан көзгө кирип кетпесин). Андан соң суюк самын тийген чачты 10 мүнөттөй жөн калтрыныңыз; 10 мүнөттөн кийин чачты таза суу менен жакшылап чайкап алыңыз. 1 жума эткөндөн кийин булардын баарын кайра кайталаңыз. Ошондой эле, курамында пиретрин менен пиперонилдин (*RID*) кошулмасы бар коопсуз (зыяны жок) дарылар (медициналык каражаттар) да болот (373-б.). Аларды битке каршы колдонсо жакши жардам берет.




♦ Сиркелдерден (биттин жумурткалары) арылуу учун, чачты сирке суу (укус) кошулган жылуу суу менен (суунун 1 бөлүгүн сирке суунун 1 бөлүгү кошулат) суулап, жарым саатка чейин тийбениз; андан соң майда тиштүү тарак менен кылдат тарап чыгыңыз.

**Дөнедеги биттерден арылуу учун:** күн сайын ысык чөмүлмө (ванна) кабыл алышыз (10 күн катары менен). Ар бир кабыл алудан кийин дөнениздин бардык бөлүгүн самын менен жууп, жакшылап чайканыңыз. Дөненин түктүү жерлеринин бардыгын майда тиштүү тарак менен тараңыз. Зарыл болгон учурда котурду дарылагандай дарыласаңыз да болот. Кийген кийимдериниз менен жамынган төшөктөрүңүзү таза кармаңыз.

## **КАНТАЛА**

Кантала өтө кичинекей, жалпак, жөрмөлөп жүргөн күрт-кумурскалардын катарына кирет. Ал эмеректерге, дубалдарга жана оллоп (матрас) менен төшөктөрдүн ичине жашырынып, көбүнчө түндөсү чагат. Чаккан жерлеринде көбүнчө топ-топ же узун сыйык болгон белгилер калат.



Канталадан арылуу учун жамынган төшөктү жууп, жаткан жерге (же керебетке) кайнак суу чачыш керек. Олпокторго, кийим салгыч эмеректерге жана килемдерге (шалча) күкүрт күлмайдасын сээп, аларды 3 жумага чейин пайдаланбай туршу керек. 3 жума эткөндөн кийин гана аларды пайдалана берсеңиз болот, бирок адегенде күкүрт күлмайдасын жакшылап тазалап алғаныңыз оң.

Канталанын алдын алуу учун жамынган төшөктөрдү, олпокторду жана килемдерди (шалча) тез-тез күнгө жайып туршу керек.

## КЕНЕ ЖАНА ТРОПИК КЕНЕСИ

Кээ бир кенелердин чагышы коркунучтуу инфекцияга же шал оорусуна алып келет. Мунун алдын алуу үчүн кенени этияттап, бирок тез жок кылыш керек. Кенелер көп болгон жерде жүрүп келгенден кийин, денеңиздин бардык жерин жакшылап текшериңиз.

Денеңизге чап жармашып алган кенени жок кылууда анын башына өзгөчө көңүл бурунуз; эгерде кененин башы териде кала берсе, ал инфекция алып келиши мүмкүн. Денеге жабышып алган кенени эч качан үстүнөн тартпаңыз. Аны жок кылыш үчүн төмөнкүдөй кылышыңыз:

- ◆ Денеге жабышып турган кенени мүмкүн болушунча оозуна жакын жеринен (териге батып турган жагы) кыпчуур менен кыпчып алыңыз (дөмпейгөн ичин кыпчып албаганга аракет кылышы). Кенени этияттап, бирок бекем кармап тартыңыз. Андан соң кенеге колуңузду тийгизбей, өрттөп салыңыз.

- ◆ Кенеге тамекинин (сигареттин) чогун жакын алпарыңыз (басыңыз) же үстүнө бир аз спирт (арак) тамчылатыңыз.



Өтө майда кенелерди же тропик кенелерди жок кылыш үчүн котурга каршы сунуш кылышынан каражаттардын бириң колдонуп көрүңүз (199-бетти караңыз). Кене же тропик кенеси чаккан жер кычыштырып, оорутушу мүмкүн. Оорууну басандатуу үчүн аспирин ичиш, 203-бетте берилген дарылоо эрежелерин аткаруу керек.

Кене менен тропик кенесинен сактануу үчүн токойго же талаага чыгаардан мурун денеңизге (айрыкча, кызыл ашыкка, билектерге, белге жана колтуктарга) күкүрт күлмайдасын (же курт-кумурскаларга каршы колдонулуучу каражаттарды) сәэп алыңыз.

## ИРИНДҮҮ МАЙДА ЖАРАЛАР

Ириндүү майда жара түрүндө кездешүүчү тери инфекциялары көбүнчө курт-кумурскалар тиштеген (чаккан), котур чыккан жерди же теринин дүүлүүккөн башка жерин кир тырмактар менен тырмап алуудан улам пайда болот.

### *Дарылоо жана алдын алуу:*


- ◆ Жараларды кайнатылган мелүүн суу менен жакшылап самындал жууп, карттарын этияттап жибитүү керек. Муну ириң кеткичекти күн сайын жасай беризиз.

- ◆ Майда жараларды ачык калтырыңыз (аба жесин үчүн). Чоң жараларды таңыч чүпүрөк менен таңып, тез-тез алмаштырып турунуз.

- ◆ Эгерде жаранын айланасындағы тери кызыл тартып, ысый баштаса же адам ысытмалап, жарадан кызыл сыйыктар чыкса же лимфа бэздери чочуса, анда пенициллин (351-б.) же сульфаниламид таблеткаларын (358-б.) ичүү керек.

- ◆ Жараларды тырмабаңыз. Эгерде тырмап ийсөнiz, анда жаралар ырбап, инфекция дененин башка жактарына да жайылып кетиши мүмкүн. Кичинекей балдардын тырмактарын өтө кыска кылып алыңыз же тырмап албаш үчүн колдоруна кол кап же байпак кийгизип коюнуз.

- ◆ Жарасы же башка тери инфекциясы бар баланы эч качан башка балдар менен чогуу ойнотууга же бирге жаткырууга болбрайт. Себеби, мындаң тери инфекциялары бир баладан экинчисине оңой жугат.



## ТЕРИ ИРИҢ ЖАРАСЫ (ИМПЕТИГО)

Тери ириң жарасы бул, денеге тез тарап көтүүчү жалтырак, сары (ириндүү) карттары бар бактериялык инфекция. Ал көбүнчө жаш балдардын бетине чыгып (айрыкча, ооздун тегерегине), башка адамдарга ошол эле жара же жарага тийген манжалар аркылуу оңой жугат.



### Дарылоо:

- ◆ Жабыркаган жерди кайнатылган мелүүн суу менен күнүнө 3-4 жолу самындан жууп, жаранын карттарын этияттап жибитүү керек.
- ◆ Ар бир жуугандан кийин жараларды жашыл дары (зеленка, 371-б.) же курамында **полиспорин** (371-б.) сыйктуу бацитрациин бар антибиотик майы менен сүйкөп чыгыңыз.
- ◆ Эгерде инфекция дененин көп жерине жайылып кетсе же ысытмага алып келсе, анда пенициллин таблеткаларын (351-б.) же диклоксациллин (351-б.) берүү керек. Эгерде жабыркаган адамдын пенициллинге аллергиясы бар болсо же аталган дарылар таасир бербегендей сезилсе, анда эритромицин (355-б.) же ко-тримаксозол (358-б.) дарыларын бериниз.

### Алдын алуу:

- ◆ Жеке тазалык эрежелерин сактаңыз (133-б.). Балдарды күндө жуундуруп, канталадан же чага турган башка күрт-кумурскалардан алыс карманыз. Эгерде бала котурду жугузуп ала турган болсо, анда аны мүмкүн болушунча тезирээк дарыланыз.
- ◆ Тери ириң жарасы менен жабыркаган баланы башка балдар менен чогуу жаткырууга же ойнотууга болбайт. Тери ириң жарасын, анын биринчи белгилери байкалаар замат дарылоо керек.

## ЧЫЙКАН (СЫЗДООК) ЖАНА ИРИҢКӨЛКҮЛДӨР (АБСЦЕСС)

Чыйкан менен ириңкөлкүл – тери астына ириңдеген баштыкчаларды пайда кылуучу инфекциялар. Алар чачтын тамырларына инфекция кирип кеткенде чыгат. Ошондой эле, терини бир нерсе тешип кеткенде же кир ийне менен денеге дары сайганда да чыгышы мүмкүн. Чыйкан чыккан жердин айланасы кызарат, ысыт жана оорутат. Чыйкан чыкканда адам ысытмалап, лимфа бездери чочушу мүмкүн.



### Дарылоо:

- ◆ Чыйкан чыккан жерге күнүнө бир нече жолу ысык компресс коюнуз (195-бетти караңыз).
- ◆ Чыйканын өзүнөн өзү жарылышын күтүнүз. Жарылгандан кийин деле ысык компресстерди коюн уланта бериңиз. Эч качан чыйканды қысып же сыгып, ириңин чыгарчу болбонуз. Ириң өзү агып чыгышы керек. Ириңди сыгып жы қысып чыгаруу менен сиз инфекциянын дененин башка жактарына да жайылып кетишине ыңгайлуу шарт түзөсүз.
- ◆ Эгерде ириңкөлкүл каттуу оорутуп, компресс койгондон 2-3 күн өткөндөн кийин деле жарылбаса, анда шишикти жарып, ириңин чыгарып, ооруусун тез басаңдатууга туура келет. Мүмкүн болсо, медициналык жардамга кайрылыңыз.
- ◆ Эгерде чыйкан адамды ысытмалатса же лимфа бездеринин чочуусуна алып келсе, анда пенициллин таблеткаларын (351-б.) же эритромицин дарысын (355-б.) ичүү керек.

## КЫЧЫШТЫРГАН БҮДҮРЛӨР, ИСИРКЕКТЕР ЖЕ БӨРҮЖАТЫШ (ТЕРИДЕГИ АЛЛЕРГИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАР)

Аллергиясы бар адамдар белгилүү бир нерселерди кармаганда, жегенде, денесине дары сайылганда же жагымсиз жыт менен дем алганда, денелерине кычыштырган бүдүрлөр же **бөрүжатыш** чыгып кетиши мүмкүн. Бул жөнүндө толук маалымат алуу үчүн «Аллергиялых реакцияларды» караңыз (166-б.).

Бөрүжатыш бул, аары (айры) чаккан жерге оқшоп аябай кычыштырган, шишиген калың тектар (же түстүү тектар). Алар бат эле пайда болуп, кайра бат жоголуп кетиши мүмкүн (же бир жерден экинчи жерге жылып чыгышат).


Белгилүү бир дарылардан, айрыкча, пенициллин, уukesер дары же жылкы сары суусунан жасалган антитоксин сайма дарыларынан пайда болгон ар кандай реакцияларга өзгөчө көңүл буруу керек. Бөрүжатыш же бүдүрлөр денеге дары сайылгандан кийин бир нече мүнөттүн ичинде (же 10 күнгө чейин) пайда болушу мүмкүн.



**Эгерде дары ичилгендөн же сайылып берилгендөн кийин  
денеде кычыштырган бүдүрлөр, бөрүжатыш же башка  
аллергиялых реакциялар пайда болсо, анда дарыны дароо  
тототуп, мындан ары ал дарыны эч качан кабыл албоо керек!  
Бул, АЛЛЕРГИЯЛЫҚ ШОК (70-бетти караңыз) коркунучунун алдын  
алуудагы етө маанилүү нерсе.**

### Кычышууну дарылоо:

- ◆ Мелүүн сууга жуунуңуз же мелүүн компресс коюңуз (муздак же муздуу сууга малынгандын чүпүрөктөрдү колдонуп).
- ◆ Сулу акшагынын мелүүн суусуна даярдалган компресстер да кычышууну басаңдатат. Сулу акшагын кайнатып, сүзгүчтөн өткөргөн соң, анын суусун (мелүүн тарткандан кийин) компресске колдонуңуз (сулу акшагынын ордуна крахмалды пайдалансаңыз да болот).
- ◆ Эгерде кычышуу күчөп баратса, хлорфенирамин (387-б.) сыйктуу антигистамин дарысын ичиңиз.



- ◆ Денесин өздөрү тырмап албашы үчүн ымыркайлардын тырмактарын өтө кыска кылып алыңыз же болбосо, колдоруна кол кап же байпак кийгизип коюңуз.

## ТЕРИНИ КЫЧЫШТЫРГАН ЖЕ КҮЙГУЗҮП ИЙЕ ТУРГАН ӨСҮМДҮКТӨР ЖАНА БАШКА НЕРСЕЛЕР

Чалкан, «күйгүзүп жиберүүчү өсүмдүктөр», уулуу чырмоок жана башка көптөгөн өсүмдүктөрдү кармап алганда, дene кызырып, күйүп, териге ыйлаакчалар же бөрүжатыш чыгып, кычыштырышы мүмкүн.

Кээ бир курт-кумурскалардын жана белгилүү бир муунак курттардын денесинен бөлүнүп чыккан суюктуктар же денесиндеги түктөр да жогорудагыдай реакцияларды пайда кылат.

Аллергияс бар адамдардын терисине бир нерсе тийгендө же бир нерсени баскандада будүрлөр же «сууланган» жарапар чыгышы мүмкүн. Бул айрыкча, чоюлгуч бут кийимдерди кийгендөн, кол сааттын боосунан, кулакка тамчылатуучу дарыдан (жана башка дарылардан), бет май, атыр же самындан улам пайда болот.



### Дарылоо:

Теринин дүүлүгүшүнө алып көлген нерселерди колдонбай койсо, жогорудагыдай көйгөйлөр өзүнөн өзү жоголот. Кычышкан жерди басаңдатууга сулу акшагынан жасалган паста жана мелүүн суу жардам берет. Аспирин менен антигистамин (386-б.) да жардам бериши мүмкүн. Оор учурларда, курамында кортизон жана кортикостероид дарылары бар бет майды колдонсоңуз болот (371-бетти караңыз). Инфекциянын алдын алуу үчүн, теринин дүүлүккөн жерлерин таза кармаңыз.

## ЧЫРМАЛМА ЧАКАЛАЙ

### Белгилери:

Дененин бир жак бөлүгүндө күтүүсүздөн пайда болгон темгил сыйыктар же ооруткан ыйлаакчалар чырмалма чакалай болушу мүмкүн. Чырмалма чакалай көбүнчө арка белге, көкүрөкке, моонга же бетке чыгат. Демейде ыйлаакчалар 2-3 жумага чейин болуп, андан кийин өзүнөн өзү жоголуп кетет. Кээде чырмалма чакалай чыккан жер көпкө чейин оорутат (же ыйлаакчалар жоголуп кеткендөн кийин деле оорута берет).

Суу чечекти козгогон вирустар чырмалма чакалайды да козгоп, көбүнчө мурда суу чечек менен ооруган адамдарга таасирин тийгизишет. Бул коркунчтуу эмес, бирок кээде өтө коркунчтуу, башка оорулардын (мисалы, залалдуу шишик же ЖИКС, 399-б.) эскертуүчү белгилери болуп калышы мүмкүн.



### Дарылоо:

- ◆ Кийим кийгендө сүйкөбөшү үчүн будүрлөрдү жука орогуч (бинт) менен ороп же таңып коюнуз.
- ◆ Ооруусун басаңдатуу үчүн аспирин ичиниз (бирок, антибиотиктер жакшы жардам бербейт).
- ◆ Эң жакшы дарылоонун жолу бул, ацикловир өндүү вируска каршы колдонулуучу дары. Ал жакшы жардам берет. Бул дарыны оорунун эң алгачкы белгилери байкала баштаганда колдонуу керек.

## САРЫ ЧАКАЛАЙ, КУРЧАЛМА ЧАКАЛАЙ (КЫЧЫТКЫ ИНФЕКЦИЯЛАРЫ)

Кычыткы инфекциялары дененин каалаган жеринде пайда болушу мүмкүн. Бирок, көбүнчө төмөнкү жерлерге чыгат:


Башка  
(курчалма чакалай)



Түксүз жерлерге  
(Сары чакалай)



Кол же бут  
манжаларынын  
ортосуна (таман  
кычыткысы)



Буттардын ортосуна

Кычыткы инфекцияларынын көбүнчө дегенең айланасында түрүндө чыгып, тез-тез кычыштырып турат. Башка чыккан сары чакалай тегерек тактарды пайда кылып, чачтын түшүшүнө жана баш терисинин түлөшүнө алып келиши мүмкүн. Кычыткы инфекциясы менен жабыркаган кол-буттун тырмактары ийрейип, калың болуп калат.

### *Дарылоо:*

- ◆ Суу менен самын. Жабыркаган жерди күн сайын самындалап, суу менен жууп туруш керек (ушунун өзү эле жетиштүү болушу мүмкүн).
- ◆ Жабыркаган жерди кургак кармоого, ага аба киргизип, күн нурун тийгизүүгө бардык аракетицизди жумашаңыз. Ич кийим менен байпактарды тез-тез алмаштырып турунуз (айрыкча, тердеп кеткендө). Мүмкүнчүлүк болсо, пахтадан жасалган ич кийимдерди кийип жүрүнүз.
- ◆ Күкүрт күлмайдасы менен чочко майынан жасалган бет майды (кремди) колдонунуз (күкүрт күлмайдасынын 1 бөлүгүнө чочко майынын 10 бөлүгү кошулат).
- ◆ Курамында салицилл же ундецилен кычкылдыгы же толнафтат (**тинактин**, 372-б.) бар бет майлар менен упалар (кулмайдалар) кол-бут манжаларынын ортосундагы жана чаптагы кычыткыны айыктырганга жардам берет.
- ◆ Баштагы чакалайдын оор түрүндө же кычыткы инфекциялары көнүри жайылып кеткендө жогоруда айтылган дарылоо жолдору жардам бербесе, гризоофулвин дарысын ичиниз: чоңдор үчүн күнүнө 1 грамм, балдар үчүн 0,5 грамм (372-б.). Инфекцияны жөнгө салуу үчүн бул дарыны 1 жума же 1 ай бою ичүү керек.
- ◆ Бала жыныстык жактан жетилген куракка келгендө (11-14 жашында), баштагы чакалайдын көбүнчө өзүнөн өзү жоголот. Ириңдеген, шишиген, чоң тактарды пайда кылган, коркунучтуу инфекцияларды жылуу суу (компресс) менен дарылоо керек (195-б.). Жабыркаган жердин тегерегиндеги чачтардын баарын жулуп салуу керек. Мүмкүнчүлүк болсо, гризоофулвин дарысын ичиниз.



## **Кантип кычыткы инфекцияларынын алдын алууга болот?**

Сары чакалай жана башка бардык кычыткы инфекциялары жугуштуу болушат (оңой тарашат). Алардын жаш балдар арасында жайылуусунун алдын алуу үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл:

- ◆ Кычыткы инфекциясы бар баланы башка балдар менен бирге жаткырбоо керек.
- ◆ Адегендө жууп же жакшылап тазаламайынча, балдар бири бириниң тарагын, кийимин же сүлгүсүн (чачыгын) пайдаланбашы керек.
- ◆ Инфекция жугузуп алган баланы дароо дарылаш керек.


## **ДЕНЕДЕГИ ЖАНА БЕТТЕГИ АК ТАКТАР**

**Түркүн түстүү чакалай** бул – чекелери ачык бирок бир тилке эмес, күнүрт же ачык түстөгү майда тактарды пайда кылган, кычыткы инфекциясынын жөнөлтүү. Мындай тактарды көбүнчө моюндан, көкүрөктөн жана арка белден байкоого болот. Тактар оңой эле тулөп кетиши мүмкүн, бирок кычыштыrbайт жана ден соолукка анча чоң коркунуч туудурбайт.



### **Дарылоо:**

- ◆ Күкүрт күлмайдасы менен чочко майын аралаштырып бет май жасаңыз (күкүрт күлмайдасынын 1 бөлүгүнө чочко майынын 10 бөлүгү кошулат). Даляр болгон бет майды күн сайын дененин бардык жерине сыйпай бериниз (тактар жоголмоонча). Же болбосо, кычыткыга каршы атайын бетмайды (крем) колдонунуз (372-б.).
- ◆ Натрий тиосулфаты жакшы жардам берет. Бул, сүрөткө тартуучулар (фотографтар) пайдаланган гипосулфит. Алар гипосулфитти сүрөттөрүн чыгаруу үчүн колдонушат. Бир чоң кашык натрий тиосулфатын бир чөйчөк сууга эритип, дененин жогору жагына сүйкөңүз. Андан кийин терини сирке сууга малынган кебез менен арчып чыгыңыз.
- ◆ Тактар кайра чыкпаши үчүн жогоруда айтылган дарылоону ар эки жумада бирден кайталап турруу зарыл.
- ◆ Селен сульфиidi (372-б.) же Уитфилд майы да жардам бериниз мүмкүн.




**Майда ак тактардын башкача түрлөрү** да болот. Аларды көбүнчө териси кара, күндө көп жүргөн балдардын беттеринен көзиктириүүгө болот. Мындай тактардын чекелери түркүн түстүү чакалайдыкына караганда анча билинбейт. Бул тактар жугуштуу эмес жана ден соолукка анча деле зыяны жок. Демейде бала чоңгоондо алар өзүнөн өзү жоголуп кетет. Самындын катуу түрүн же кир самынды колдонбай эле коюнуз, андан көре май жакшы. Башкача дарылоонун кереги деле жок.

Бактыга жараша, ак тактардын жогоруда айттылган түрлөрүнүн бири да каназдыктын белгисин билдирибейт (элдин көбү муну билбейт). Аларды дene чымырдуулугун күчтөтүүчү дарылар же витаминдер менен жогото албайсыз. Ал эми беттеги тактарды дарылоонун зарылдыгы деле жок.

**САК БОЛУНУЗ:** Кээде бозомук тактар **макоопес оорусунун** алгачкы белгисин билдириши мүмкүн (191-бетти караңыз). Макоопес тактары эч качан бир тилке ак болбойт жана ийне сайганда, алардын **ооруганы сезилбейт**. Эгерде сиз жашаган жерде макоопес оорусу көп кездешсе, анда балдарды дарыгерге текшертиңиз.

## АЛА (ВИТИЛИГО, ТЕРИДЕГИ АК КУБАКТАР, ТЕМГИЛДЕР)

Кээ бир адамдардын терисинин белгилүү бир жерлери өзүнүн табигый өңүн (пигментин) жоготуп жиберет. Натыйжада териде ак тактар пайда болот. Алады көбүнчө колдордон, буттардан, беттен жана дененин жогору жагынан көзиктируүгө болот. Теринин табигый өңүнүн мындаicha өзгөрүлүшү – ала дөп аталаат. Ала өзү оору эмес. Бул, улгайган адамдардын чачынын агарышы сыйктуу эле нерсе. Аны дарылоонун деле кереги жок жана ага эч кандай дары жардам бербейт. Бирок теридеги ак кубактарды же темгилдерди күндүн ысыгынан коргоп жүруш керек. Ал үчүн кубарган жерлерди кийим менен жаап же цинк кычкылынын майы менен сүйкөп алган жакшы. Ошондой эле, өң-түстүн да атайын бет майлары болот. Алады ак тактарга сүйкөсө теринин өңү билинбей калат.




## ТЕРИДЕГИ АК ТАКТАРДЫН ПАЙДА БОЛУШУНУН БАШКА СЕБЕПТЕРИ

Белгилүү бир оорулар териде алага окшоп кеткен ак тактарды пайда кылышат. Мисалы, Латын (Түштүк) Америкасында **пинта** деп аталган жугуштуу оору бар. Ал көгүш же кызыл түстөгү безетки менен башталып, денеде ак же бозомук тактарды калтырат.

Кээ бир кычыткы инфекциялары да ак тактарды пайда кылат (мурунку беттеги түркүн түстүү чакалайды караңыз).

Балдардын терисинин өңүнүн ала-була тартышы жана чачынын түсүнүн бузулушу начар тамактануудан болушу мүмкүн (көтөрөм, 113-б. же пеллагра, 114-б.).



## КОШ БОЙЛУУЛУК СЕПКИЛИ

Кош бойлуу кезинде көптөгөн аялдардын бетинде, эмчегинде жана ичинин төмөн жагында зайдун (оливка) өңүндөй, кара тору тактар пайда болот. Кээде бул тактар бала төрөлгөндөн кийин өзүнөн өзү жоголуп кетет, а кээде жоголбай кала берет. Мындаи тактарды бойго бүтүрбөөчү дарыларды кабыл алышкан аялдардан да кездештируүгө болот.




Жогоруда айтылгандардын баары тең нормалдуу көрүнүш. Андыктан эч кандай оорунун же алсыздыктын белгилери байкалбайт. Дарылоонун да зарылдыгы жок.

## ПЕЛЛАГРА ЖАНА НАЧАР ТАМАКТАНУУГА БАЙЛАНЫШКАН ТЕРИ ООРУЛАРЫ


Пеллагра бул – тамакты тоё жебегендиктин же начар тамактануунун бир түрү. Ал териге, кээде тамак сицируү жана нерв системине терс таасирин тийгизет. Пеллагра негизинен жүгөрүнү же крахмалы бар башка азык-заттарды көп жеп, ал эми аш буурчак (тоё буурчак), эт, балык, жумуртка, жашылча-жемиш жана башка дene чындоочу жана ёстуруүчүү азык заттарды (110-бетти караңыз) аз жеген жерлерде көп кездешет.

### *Начар тамактануунун теридөгү белгилери* (кийинки беттеги сүрөттөрдү караңыз):

Пеллагра менен ооруган адамдардын териси кургап, жарылып кетет да, жабыркаган теринин айрыкча, төмөнкүдөй жерлери күнгө үйгөн сыйкуу түлөй баштайт:



Начар тамактанган балдардын буттарына (кээде колдоруна да) кара тактар (көк ала сыйктуу) же түлөгөн жараплар чыгып, баланын кызыл ашыгы менен бутунун ылдый жактары шишип кетиши мүмкүн (113-бетти караңыз).



Булар менен бирге эле начар тамактануунун башка да белгилери кездешет. Мисалы, ичтин көөп кетиши, жамажай жарасы, тилдин кызырып оорушу, ал кетүү, тамакка болгон табиттин жоголушу, арыктоо (салмак жоготуу) ж.б. (11-бөлүмдүн 112, 113-беттерин караңыз).

### *Дарылоо:*

◆ Пеллаграны айыктыруу үчүн аш болумдуу азык заттарды жөнлиз. Адам күн сайын аш буурчак (тоё буурчак), жасмык, жер жаңгак же балык, жумуртка, эжигей (сыр), тоок этин жеп турганга аракет кылышы керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жүгөрүнүн ордуна буудайды (буудайдын баарын, даны менен) пайдаланган он.

◆ Начар тамактануунун башка түрлөрүндө жана пеллагранын оор түрүндө витамин исчесиз жардам бериши мүмкүн, бирок баары бир **жакшылап тамактануудан өтөрү жок**. Витаминди колдоноордо эсизиэде болсун, анын курамында «В» витамини, айрыкча ниацин (никотин кычкылдыгы) көп болушу керек. «В» витаминин алуунун эң жакшы булагы – сыра ачыткысы.



Жакшылап  
тамактанганга  
чейин



Жакшылап  
тамактангандан  
кийин

Бул баланын бутундагы кара тектар менен шишиктер начар тамактангандыктын кесепети. Бала протеинге (белокко) жана витаминге бай келген азық заттарды жебестен, көбүнчө жүгөрү менен гана тамактанган.

Бала жүгөрү менен кошо аш буурчак (төө буурчак) жана жумуртка жей баштаган. Бир жумадан кийин бутундагы шишиктер менен тектардын дәэрлик баары жоголду.




Бул аялдын бутунун «күйүк» сыйктуу териси – пеллагранын белгиси. Бул да жакшы тамактанбагандыктын кесепети (208-бетти караңыз).



Бул аялдын бутундагы ак тектар пинта дөп аталган жугуштуу оорунун кесепети (207-бетти караңыз).

## СӨӨЛДӨР

Сөөлдөрдүн көпчүлүгү (айрыкча, балдарда) 3 жаштан (жылдан) 5 жашка (жылга) чейин чыгып, андан соң өзүнөн өзү жок болуп кетет. Буттун таманына чыккан, устү жалпак келип ооруткан, сөөл сымал тақтар көбүнчө – «таман сөөлдөрү» деп аталат. (Же болбосо, алар чор болушу мүмкүн; бул жөнүндө төмөндө айтылат.) Сөөлдү ар кандай вирустар козгойт. Ал эми иммунитет табигый түрдө өнүгө баштаганда, сөөл кайра жоголо баштайт.



### Дарылоо:

- ◆ Сөөлдү үй шартында дарылоонун пайдасы болушу мүмкүн. Бирок күчтүү кычкылдыкты же уулуу өсүмдүктөрдү колдонбаш керек, себеби алар қүйүктөрдү же сөөлдөн да жаман жараларды пайда кылат.
- ◆ Кээде оорутуп жаткан таман сөөлдөрүн медициналык кызматкерге көрсөткөн жакшы.
- ◆ Эркектин көртмегине же аялдын кынына чыгып алган сөөлдөр жөнүндө 402-бетти караңыз.

## ЧОРЛОР

Чор бул – теринин катуу жана калың болуп калган жери. Ал бут кийимдер терини өйкөп ийгенден же бут манжалары бири бири менен кысылышып калгандан улам пайда болот. Чорлор катуу оорутушу мүмкүн.

### Дарылоо:

- ◆ Бутту же буттагы чорду кыспаган, кенен бут кийим (же сандал) кийиңиз.
- ◆ Чорлор орутпасын десениз төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

1. Бутунузду жылуу сууга салып, 15 мүнөт отурунуз.




2. Өгөө же сүргүч менен чорду сүрүп, жумшартыңыз (жукартыңыз).



3. Бут кийим бутту кыспашы үчүн же манжалар бири бирине тийбеши үчүн чор болгон жерлердин төгерегине жумшак нерселерди коюп коюнуз. Бутту же манжаны жумшак чүпүрөк менен чулгап, калың орогуч жасаңыз; андан соң чор болгон жерлердин тушун кыркып алып салыңыз.

## БЕЗЕТКИ ЖАНА КАРА ҮСҮҮКТАР

Кээде жаштардын бетине, көкүрөгүнө же арка белдерине (айрыкча, терилери өтө майлдуу болсо) безетки чыгып кетет. **Безетки** бул – учтары ак, майда ириңдерди же **кара үсүүктарды** пайда кылган кичинекей дөмпөктөр. Кээде алар чоңоуюп кетип, оорутушу мүмкүн.



### Дарылоо:

- ◆ Бетти күндө 2 жолу ысык суу менен самындап жууш керек.
- ◆ Мүмкүнчүлүк болсо, чачты эки күндө бир жууп туруш керек.
- ◆ Күн нуру төридеги безеткини тазалаганга жардам берет. Андыктан жабыркаган жерди күн нуруна тосуш керек.
- ◆ Мүмкүн болушунча жакшылап тамактанып, сууну көп ичип, жакшылап эс алуу (уктоо) керек.
- ◆ Майлдуу, момдуу келген тери же чач нымдагычтарын (лосьон) колдонобш керек.
- ◆ Жатаарда спирт менен күкүрт күлмайдасынын арапашмасын бетицизге сүртүп жатыңыз (спирттин 10 бөлүгү күкүрт күлмайдасынын 1 бөлүгүнө туура келет).
- ◆ Оор учурларда (дөмпөктөр шишип, ириң топтоло баштаса), эгерде жогоруда айтылган ыкмалар жардам бербесе, тетрациклин жардам бериши мүмкүн. Күнүнө 1 капсулдан 4 маал (3 күн), андан кийин күнүнө 2 капсулдан ичүү керек. Кээде күн сайын 1-2 капсулдан бир нече ай бою ичүүгө туура келет.

## ТЕРИ ЗАЛАЛДУУ ШИШИГИ (ТЕРИ РАГЫ)

Тери залалдуу шишигин көбүнчө, күндө көп жүргөн, териси ак адамдардан жолуктурууга болот. Тери залалдуу шишиги демейде күнгө катуу урулган (какталган), төмөнкүдөй жерлерде пайда болот:



Тери залалдуу шишигинин бир нече түрлөрү болушу мүмкүн. Ал демейде берметтин түсүнө окшоп, ортосунда тешиги бар кичинекей шакек сыйктуу көрүнүп, аз-аздан чоңоё берет.

**Теринин көп залалдуу шишиктери коркунучтуу эмес, эгерде аларды өз убагында дарыласа.** Залалдуу шишикти операция жолу менен алыш салууга болот. Эгерде өнөкөт жараңыз болсо, ал тери залалдуу шишигине өтүп кетиши мүмкүн. Андыктан медициналык кызматкерге кайрылыңыз. Тусун өзгөрткөн (айрыкча, карарган), кансыраган, тез чоңоё баштаган кандай жара болбосун, аны сөзсүз медициналык кызматкерге көрсөтүү керек.

Тери залалдуу шишигинин алдын алуу үчүн териси ак адамдар күндөн коргонуп, дайыма баш кийимчен жүрүшү керек. Ал эми тери залалдуу шишиги менен жабыркаган, ысык күн алдында иштөөгө мажбур болгон адамдар терини күндөн коргоочу атايын бет майларды (крем) сатып алыш пайдаланса болот. Мисалы, цинк кычкылынын майы (ак боёктун бир түрү) жакшы жардам берет жана анын баасы да арзан.

## ТЕРИ КУРГАК УЧУГУ ЖЕ ЛИМФА БЕЗДЕРИ (ТҮЙҮНДӨРҮ)

Өпкө кургак учугун козгогон микроб кәэде териге да терс таасирин тийгизип, темөнкүдөй зыяндарды алып келет:



Тери кургак учугу демейде жай өсүп, бирок көп убакытка созулуп, бир нече айдан же жылдан кийин кайра кайталанат.

Кәэде кургак учук лимфа бездерин, айрыкча, моюндагы же акырек сөөктөгү (иин менен моюндун ортолугундагы) лимфа бездерди да жабыркатаат. Лимфа түйүндөрү чоңоуп, жарылат. Алардан ириң ага баштайды. Ириңдин чыгышы убактылуу токтойт, бирок бир нече убакыттан кийин түйүн кайра эле жарылып, ириңдей берет. Демейде лимфа бездери **оорутпайт**.




### Дарылоо:

Егерде өнөкөткө айланган ар кандай жаракатыңыз, жараңыз болсо же лимфа бездери чочуса, анда медициналык жардамга кайрылганыңыз он. Алардын себебин аныктоо үчүн кәэ бир анализдерди же тесттерди тапшырууга туура келет. Тери кургак учугун өпкө кургак учугун (180-б.) дарылагандай кылышп эле дарылайт. Инфекциянын кайталануусунун алдын алуу үчүн тери жакшы болгондон кийин деле дарыларды бир нече ай бою ичиш жүрүү керек.

## ТИЛМЕ ЖАНА ЦЕЛЛУЛИТ

**Тилме** (же ыйык Антони оту) бул, катуу ооруткан, теринин күчтүү инфекциясы. Ал териде ысык, ачык кызыл, тегереги даана көрүнгөн шишик сыйктуу тактарды пайда кылат. Тактар териге бат эле жайыла баштайды. Көбүнчө беттен, мурундун тегерегинен башталат. Мунун баары акыры келип, лимфа бездеринин чочуусуна, ысытмага жана чырыгууга алып келет.



**Целлулит** дагы катуу ооруткан, теринин күчтүү инфекциясы. Ал дененин ар кайсы жерине чыгышы мүмкүн. Целлулит демейде тери бузулганда (жабыркаганда) пайда болот. Инфекция терең кетет, ал эми тактардын тегереги тилменинина караганда даана байкалбайт.

### Дарылоо:

Тилме болобу, целлулит болобу дарылоону мүмкүн болушунча эрте баштаган он. Антибиотиктерди колдонуңуз: пенициллин таблеткаларын (400 000 бирдикте, күнүнө 4 маал); оор учурларда прокайн-пенициллинди сайыңыз (800 000 бирдикте, күн сайын, 353-бетти караңыз). Инфекциянын бардык белгилери өтүп кеткендөн кийин деле антибиотики кабыл алууну уланта бериниз (2 күн бою). Булардан тышкary оорутканын басандатуу үчүн аспирин ичиш, ысык компресс басыңыз.

## ЖЕЛКАБЫС (ГАЗ ГАНГРЕНИ)

Желкабыс бул жарааттын өтө коркунчутуу инфекциясы. Жарааттан боз же күрөн түстөгү, өтө сасыган суюктук бөлүнүп чыгат. Жарааттын айланасындагы териде темгил түстөгү ыйлакчалар жана жарааттын этинде аба көбүкчөлөрү пайда болушу мүмкүн. Адам жараат алгандан кийин 6 сааттан 3 күнгө чейинки аралыкта инфекция башталат. Ал тез өрчүп, бат тарайт. Эгерде дарылабаса, тез эле өлүмгө алып келет.



### Дарылоо:

- ◆ Жарааттын оозун мүмкүн болушунча кененирээк ачыңыз. Кайнатылган мелүүн суу менен самындал жуунчуз. Жарааттын өлүк эттерин тазалап, алып салыңыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жараатты сүүтөк өтө кычкылы менен ар бир 2 саат сайын тазалап турунуз.
- ◆ Ар бир 3 саат сайын пенициллин дарысын (1 000 000 бирдикте) денеге сайып бериниз (мүмкүн болсо, кристаллин сайыңыз).
- ◆ **Аба кирип туруш үчүн жараатты ачык калтырып, медициналык жардамга кайрылыңыз.**



## КАН АЙЛАНУУНУН НАЧАРЛАШЫНАН УЛАМ ПАЙДА БОЛГОН ТЕРИ ЖАРАЛАРЫ

Тери жараларынын же денедеги ачык, чоң жаралардын пайда болушунун көптөгөн себептери бар (20-бетти караңыз). Ошентсе да, улгайган адамдардын кызыл ашыгындагы өнөкөт жаралар (айрыкча, вена варикозу менен ооруган аялдарда) көбүнчө кан айлануунун начардыгынан болот. Мындайда кан буттар аркылуу тез жана жетиштүү өлчөмдө айланбай калат. Жаралар аябай чоңоюп кетиши мүмкүн. Ал эми жаранын айланасындагы тери кара-көк тартып жылтырайт жана аябай жука болуп калат. Көбүнчө буттар шишийт.



### Дарылоо:


- ◆ Бул жаралардын айыгышы көпкө созулат. Ошондо да, эгерде жакшы кам көрүлсө гана. Бутту мүмкүн болушунча тез-тез **өйдө көтөрүп**, уктаганда жаздыкка кооп укташ керек. Бир күнде ар бир 15 же 20 мүнөт сайын бутту өйдө көтөргөн калыпта эс алуу керек. **Сейилдөө (жөө басуу) кан айланууга жардам берет, бирок бир жерде тура берүү же бутту саландатып, ылдый таштап отуруу зыян.**
- ◆ Жарага бир аз туз кошулган суу менен ысык компресс басыңыз (1 литр кайнак сууга 1 чай кашык туз кошосуз). Жараны стерилденген даки же таза чүпүрөк менен жаап, **таза кармаңыз.**
- ◆ Вена варикозун чоюлгуч байпак же таңгыч менен ороп коюш керек. Бул иш-чараларды жана бутту өйдө көтөрүп жүрүүнү жара айыккандан кийин деле улантада бериш керек. Жаңыдан айыгып келе жаткан назик жараны тырмап алып, аны кайра жабыркатуудан сак болунуз.
- ◆ Жараларды бал же шекер менен дарыласа да жардам бериши мүмкүн (214-бетти караңыз).



**Тери жараларынын алдын алуу учун – адегенде вена варикоздоруна кам көрүнүз (175-бетти караңыз).**

## ЭТ ОЮЛУУ (ТЕРИ ЖООРУУСУНАН ПАЙДА БОЛГОН ЖАРАЛАР)


Мындай өнөкөт, ачык жарапарды бир калыпта жатып, бирок башка жагына оодарыла албаган бейтаптардан, айрыкча, аябай арык жана алсыз, оорулуу, улгайган адамдардан кездештируүгө болот. Жарапар дененин сөөктүү (урунттуу) жана шайшептин терини кысып калган жерлерине чыгат. Аларды көбүнчө жамбаштан, арка-белден, ийинден, чыканактан же буттардын ылдый жагынан кездештируүгө болот.



Эт оюлуу жөнүндө толук маалымат алуу үчүн «*Айыл жериндеги майып балдар*» аттуу китептин 24-бөлүмүн караңыз.

### *Кантип эт оюлуунун алдын алууга болот?*

- ◆ Бейтапты saat сайын оодарып, жаткан калыбын өзгөртүп туруш керек (чалкасынан, көмкөрөсүнөн же кырынан жаткызыңыз).
- ◆ Кундө жуунтуп, терисин балдардын майы менен сүртүш керек.
- ◆ Шайшеп менен жаздыктын жумшагынан кооп, аларды күн сайын алмаштырып туруу зарыл. Эгерде шайшеп-жууркандары кусуудан, заара кылуудан же башка нерседен улам булганса, анда аларды дароо алмаштырган он.
- ◆ Сөөктүү жердеги тери азырак жооруш үчүн алдына жаздык кооп коюңуз.



- ◆ Жабыркаган адамды мүмкүн болушунча жакшы тамактандырыңыз. Эгерде тамакты жакшы ичпесе, анда кошумча витаминдер жана курамында темири бар таблеткалар жардам берishi мүмкүн (118-бетти караңыз).
- ◆ Катуу, өнөкөт оорусу бар баланы энэси тизесине алып карашы керек.


### *Дарылоо:*

- ◆ Жогоруда айтылгандардын баарын аткарыңыз.
- ◆ Жарапарды жумшак самын, кайнатылган мелүүн суу менен күн сайын 3 маал жууп турунцуз. Жарааттын өлүк эттеринин баарын этияттап кесип, алып салыңыз. Жараатты кайнатылган мелүүн суу менен жакшылап чайкаңыз.
- ◆ Инфекцияга туруштук берип, айыгууну төздөтиш үчүн жараны бал, шекер же куюу күямы (меласса) менен толтурунцуз (бал менен шекерден жасалган дары майды колдонгон жакшы). Жараны күнүнө жок дегенде 2 жолу тазалап, жогоруда айтылгандарды толтуруп турруу маанилүү. Эгерде бал же шекер жарадан чыккан суюктукка туруштук бералбаса, анда алар микробдорду өлтүрбөй, кайра өздөрү аларга азык болуп беришет.

## ЫМЫРКАЙЛАРДЫН ТЕРИ ООРУЛАРЫ


### Жалаяк исиркеги

Ымыркайдын эки бутунун ортосундагы же көчүгүндөгү кызгылт тактардын пайда болушу анын жалаяктын ичине же жаткан жерине заара кылып коюшунан улам болушу мүмкүн.



#### Дарылоо:

- ◆ Ымыркайды күн сайын жылымык суу, жумшак самын менен жууп, абдан жакшы кургатыңыз.
- ◆ **Исиrikектерди дарылоо же алардын алдын алуу үчүн ымыркайды чечиндирип (жылаңаң бойдон), күнгө жаткыруу керек.**



◆ Эгерде жалаяк колдонсоңуз, аларды тез-тез алмаштырып турунуз. Жалаяктарды жуугандан кийин, суга бир аз сирке суу (уксус) кошуп чайкаңыз (аларды кургатып, үтүктөөнү да унутпаңыз).

◆ Талкты (талк күлмайдасын) колдонбой эле койгон жакшы. Эгерде колдонгуңуз келсе, анда исиrikектер жоголгондон кийин колдонунуз.


### Какач (Себоррея, ак куп)



Какач бул – ымыркайдын башында пайда болуучу, майланышкан, саргыч түстөгү карт. Көбүнчө тери кызарып, дүүлүгөт. Какач көбүнчө ымыркайдын башын тез-тез жууп турбагандыктан же башын жаап жүрө бергендиктен улам пайда болот.

#### Дарылоо:

- ◆ Ымыркайдын башын күн сайын жууп туруш керек. Мүмкүнчүлүк болсо, медициналык самын менен жуунуз (371-бетти караңыз).
- ◆ Какач менен карттардын баарын этияттап тазалаңыз. Карттар менен кабырчыктарды жумшартып алыш үчүн адегенде ымыркайдын башын жылымык суга малынган сүлгү менен ороп коюңуз.
- ◆ Башына аба жана күн нуру тийип туруш үчүн ымыркайды **жылаңбаш** алыш жүрүнүз.



**БАЛАГА БАШ КИЙИМ  
КИЙГИЗБЕЙ, АНЫ  
ЖЫЛАҢБАШ АЛЫП  
ЖҮРҮНҮЗ (БИРОК КҮН  
ӨТҮП КЕТҮҮДӨН ДА  
САКТАҢЫЗ).**

◆ Эгерде инфекциянын белгилери байкалса, анда аны тери ириң жарасын дарылагандай кылып дарылаңыз (202-бетти караңыз).

## 15-бөлүм

### **КҮНЧ (САРГАРТ, КӨЗ ЖАРА, ЭКЗЕМА, МАЙДА ҮЙЛААКЧАЛАРЫ БАР КЫЗЫЛ ТАКТАР)**

#### **Белгилери:**

- Кичинекей балдарда: беттерине, кәэде колдоруна жана манжаларына кызыл тактар же бүдүрлөр чыгат. Бүдүрлөр суюктук бөлүп чыгарган (жарылып, ичинен суюктук бөлүнүп чыгат) майда жаралардан же ыйлаакчалардан турат.
- Чоң балдар менен өспүрүмдөрдө: демейде күнч кургак болот жана аны көбүнчө тизелердин артынан, чыканактын ички бетинен кездештируүгө болот.
- Күнч инфекцияга окшоп башталбайт, ал көбүнчө аллергиялык реакцияга окшош болот.




#### **Дарылоо:**

- Бүдүрлөргө муздак компресс коюңуз.
- Эгерде инфекциянын белгилери күчөй берсе (88-б), аны теринин ириң жарасын дарылагандай кылып дарылаңыз (202-б.).
- Тактарды күн нуруна тосуңуз.
- Оор учурларда кортизон же кортико-стериоид бет майларын колдонуңуз (371-бетти караңыз) же кара май жардам бериши мүмкүн. Медициналык жардамга кайрылыңыз.

## **КАРТТАНМА ЧАКАЛАЙ**

#### **Белгилери:**

- Үстүн ак же күмүш түстүү кабырчыктар баскан, теридеги кызыл же көгүлтүр-боз түстөгү, калың, катуу тактар. Аларды көбүнчө сүрөттө көрсөтүлгөн жерлерден кездештируүгө болот.
- Тактар көпкө чейин кетпейт же кайра чыгышы мүмкүн. Бул инфекция эмес, андыктан коркунучсуз.



#### **Дарылоо:**

- Жабыркаган терини күндүн нуруна тосуу көбүнчө жакшы жардам берет.
- Кәэде түздүү сууга (же мухитке, децизге) түшүп, жуунуу да пайдалуу.
- Медициналык жардамга кайрылыңыз. Дарылоо узакка созулушу мүмкүн.